



КЛАСС ЖЕТЕКЧИНИҢ КЫЗМАТТАҚЫ ПУСКАМАСЫ

1. Жалпы жоболор

1.1. Класс жетекчи оз ишмердүүлүгүндо КРдин "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамын, Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин Декларациясын, Балдар укугу жөнүндө Конвенцияны, мектептин уставын жетекчиликке алат.

1.2. Класс жетекчи кызматына мектептин директору тарабынан дайындалат жана бошотулат. Өргүү мезгилиnde жана убактылуу жумушка жарамсыздык мезгилиnde класс жетекчинин милдеттери өзүнүн классы жок жана ошол класста иштеп жаткан мугалимге жүктөлүшү мүмкүн.

1.3. Класс жетекчи педагогикалык билимге жана балдар менен иштөө боюнча 3 жылдан кем эмес стажга ээ болууга тийиш.

2. Ишмердүүлүктүн негизги бағыттары

2.1. Класс жамаатынын ишмердүүлүгүн уюштуруу.

2.2. Класс жамаатынын жана айрым окуучулардын окуу иштерин уюштуруу.

2.3. Класстын окуудан тышкаркы турмушун уюштуруу.

2.4. Мектеп окуучуларын тарбиялоодо алардын инсандык сапатын иликтөө жана ондоп-түзөө.

2.5. Мектеп окуучуларын социалдык жактан коргоо.

2.6. Ата-энелер менен иштөө.

3. Кызматтық милдеттери

3.1. Журналды жүргүзүү.

3.2. Окуучулардын өздүк делолорун жүргүзүү.

3.3. Класс жамаатын уюштуруу: тапшырмаларды бөлүштүрүү, актив менен иштөө, класстын окуучуларын мектептин кеңешине бағыттоо, нөөмөтчүнүн ишине көмөктөшүү.

3.4. Класс боюнча, нөөмөттүү уюштуруу.

3.5. Бекитилип берилген каанадагы санитардык-гигиеналык нормаларды сактоо.

3.6. Окуучулардын тышкы көрүнүшүнө кам көрүү.

3.7. Акысыз тамактануу маселелери боюнча ата-энелерге жана ушундай балдарга классташтарынын болгон оң мамилеси тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

3.8. Окуучулардын сабакка келүүсүн козомолдоо (сабактарды себепсиз калтырган окуучуларды ата-энелер менен биргеликте козөмөлдөйт, тарбиялоого оор болгон балдар боюнча социалдык педагог менен байланышат).

3.9. Окуу үчүн жагымдуу кырдаал түзүү.

3.10. Класста иштеген мугалимдердин ишмердүүлүгүн координациялоо.

3.12. Окуучулардын күндөлүктөрү менен иштөө, алардын жетишүүсү боюнча ата-энелери менен байланышуу.

3.13. Таланттуу балдардын өнүгүүсүнө жардамдашуу, окуучулардын таанып-билиүү кызыгууларын өнүктүрүү, ой өрүшүн көңейтүү (иyrимдерге, факультативдерге, конкурстарга, викториналарга, олимпиадаларга, кароолорго тартуу; экскурсияларды уюштуруу; театрга, көргөзмөлөргө алып баруу).

3.14. Окуучулар менен иштөө үчүн психологду тартуу (аңгемелешүүлөр циклы, жекече сунуштамалар).

3.15. Класста жагымдуу микроклиматты түзүү, инсан аралык мамилелерди жөнгө салуу.

3.16. Айрым окуучуларды же бүтүндөй классты тартуу менен класста чыгармачылык иштерди уюштуруу.

3.17. Ден соолукту сактоо боюнча иш-чараларды ар бир окуучунун єзгөчөлүктөрдү эсепке алуу менен уюштуруу.

3.18. Балдар коомдук уюмдарына жардам берүү.

3.19. Класстык сааттарды, жыйналыштарды, аңгемелешүүлөрдү, ачык сүйлөшүүлөрдү ж.б. өткөрүү.

3.20. Окуучулардын мүнөздөмөлөрү менен иштөө.

3.21. 3.22. Окуучуларга кесип тандоодо жардам берүү.

3.23. Ата-эненин каросуз калган балдардын (эгерде класста бар болсо) укугун коргоо.

3.24. Социалдык жактан коргосуз категориядагы балдарды эсепке алуу.

3.25. Үй-бүлөсү проблемалуу балдарды эсепке алуу.

3.26. Тарбиясы оор өспүрүмдөрдүн, тобокел топтоту жана жашы жете электердин иштери боюнча инспекцияда каттоодо турган балдардын жүрүм-турумуна байкоо жүргүзүү.

3.27. Чейрек сайын ата-энелер үчүн тематикалык жыйналыштарды өткөрүү.

3.28. Үй-бүлөлөрдөгү тарбия шарттарын иликтөө.

3.29. Ата-энелер менен жекече иштөө.

3.30.Класстын окуудан тышкаркы ишмердүүлүгүн уюштурууга атаселерди тартуу.

4.Укуктары

4.1.Предметтик мугалимдер откоруп жаткан сабакка же ар кандай иш-чарага катышуу (ото зарылдык болбосо, сабак учурунда класска кириүүгө, сабак учурунда мугалимге эскертүү берүүгө укугу жок).

4.2.Окуу-тарбия процессин бузууга алыш келүүчү кылыш-жоруктары учун окуучуларды мактоо жана жазалоо эрежелеринде аныкталганга ылайык тартип жоопкерчилигине тартуу.

4.3.Мактоо жана жазалоо эрежелеринде аныкталганга ылайык окуучуларга сыйлыктарды ыйгаруу.

4.4.Класстагы окуу-тарбия процессин уюштуруу жана айрым окуучулар жөнүндө предметтик мугалимдерден маалымат алуу.

5.Класс жетекчи төмөндөгүлөргө жооптуу болуп саналат

5.1.Мектептин уставын жана ички тартиптин талаптарын, мектеп директорунун же анын орун басарынын мыйзамдуу буйругун, кызматтык нускамада аныкталган кызматтык милдеттерин аткарууга

5.2.Окуучунун үстүнөн күч колдонууга же психикалык зомбуулукка байланышкан тарбиялоо усулдарын колдонгондугу учун КРдин “Эмгек кодексине” жана КРдин “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына ылайыккээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн.

5.3.Өз ишин окуу жылына жана ар бир чейрекке өз убагында, сапаттуу пландаштырууга.